

БАШТАЛГЫЧ КЛАССТАРДА БААЛОО ТУУРАЛУУ ЖАЛПЫ МААЛЫМАТ

АДАБИЙ ОКУУ

Окуп-үйрөнүүдөн күтүлүүчү натыйжалар. Мугалимге үчүн усулдук колдонмо. Адабий окуу 2-4-класстар/ Түз. С. К. Рысбаев, Б. А. Абдухамирова. – Б.: - 2012.- 82 б.

Окуучунун өзүн-өзү баалоосу жана бири-бириин баалоо

Окуучунун өзүн-өзү жана бири-бириин баалоодо окуп-үйрөнүү иштериндеги кемчиликтери жана аларды жоюунун жолдору аныкталат. Өзүнүн жетишкендиктерин баалоо, каталарын түзөтүү, өз алдынча иштөө, өзүн-өзү баалоо көндүмдөрү калыптанат. Окуучулардын өзүн-өзү баалоо, бири-бириин баалоо аракеттери белгиленген критерийлерге таянуу менен, ар бир сабактын жыйынтыктоочу баскычында төмөндөгү суроолорго жооп берүү аркылуу ишке ашырылат:

- иштеги ийгиликтериң жана кемчиликтериң?
- өзүңө эмнени каалайсың?
- классташтарыңа эмнени каалайсың?
- иште кандай кыйынчылыктар кездешти?
- эң кызыктуу эмне болду?
- иш процессинде эмнелерди үйрөндүң?
- эмнелер жакты, эмнелер жаккан жок?

Мынтай бири-бириин баалоонун артыкчылыгы – окуучулар башкалардын ишинин мыкты жана начар жактарын байкоо аркылуу өзү да өсүп, өз кемчилигин талдай билет.

Окуучунун билимин тест аркылуу баалоо

Тест аркылуу баалоо – окуучунун чыгарманын мазмунун түшүнгөнүн жана билгенин текшерүү максатында өткөрүлөт. Тесттер калыптандыруучу жана жыйынтыктоочу баалоодо колдонулат. Тесттин жыйынтыктары окуучу учун татаал деп саналган тигил же бул теманы мыкты өздөштүрүүгө жардам берет. Тест баалоонун көптөгөн формаларынын бири гана болгондуктан, баалоонун башка усулдары менен айкалышып колдонулат:

- даяр жооптордун ичинен бир жоопту тандаган тест;
- даяр жооптордун ичинен бир нече жоопторду тандаган тест;
- сунушталган жооптордогу байланышты тапкан тест;
- «туура», «туура эмес» жооптуу тест;
- жоопсуз тест, суроолор жана жооптор.

Суроолорду жана жоопторду колдонуу – сабактын мазмундук максатын окуучулар канчалык деңгээлде өздөштүргөндүгүн текшерүүнүн жакшы ыкмасы.

Эссенин жардамы менен баалоо

Берилген темага ылайык эссе жазуу - окуучулардын ал теманы түшүнгөнүн жана ал тема боюнча жалпы билимдерин текшерүүнүн алгылыктуу ыкмасы. Эссе аркылуу баалоонун кыйынчылыгы – эссени текшерүүгө жана баалоого атайын убакыттын талап кылышы. Ошондуктан эссени баалоонун томендөгүдөй критерийлерин пайдаланса болот:

Эссени баалоонун критерийлери

| | Критерийлер | Эң жогорку баа | Алынган баа |
|--|--|-----------------------|--------------------|
| | Тема менен байланышы | 5 | |
| | Ынандыра билүүсү | 5 | |
| | Идеянын нукуралуулугу | 4 | |
| | Идеянын логикалуу ачылышы | 5 | |
| | Ишенимдүү далилдердин болушу | 4 | |
| | Текст түзүлүшүнүн ырааттуулугу | 4 | |
| | Грамматикалык, орфографиялык жана стилдик жактан тууралыгы | 3 | |

Мында баа коюуда – окуучунун көрсөткүчтөрү жалпы бааланат. Эң жогорку баа – 30 деп болжолдуу алсак да болот. Эгер беш упайлык баа койгуңуз келсе, жалпы бааны 6 га бөлүп, тегеректеп койгула. Жазуу иштерине сынак уюштургуга. 4 окуучу биригип, бири-бириинин жазғанын текшерсө болот. Андан кийин эң жакшы эссе тандалып алынат.

МАТЕМАТИКА

Окуп-үйрөнүүдөн күтүлүүчү натыйжалар. Математика. 1-4-класстар. Мугалимдер үчүн усулдук колдономо / Түз. Ч. А. Аттокурова, А. К. Мурсаева, Р. Х. Шакиров. – Б.: «Билим», 2011. - 74 6.

Баа коюунун ченемдик талаптары

Окуучулардын оозеки жообун баалоо

«5» деген баа:

- окуу китеңтериндеги жана программадагы окутуунун мазмунун толугу менен айта алса;
- математика предметине байланыштуу терминдерди, белгилерди так колдонсо, логикалык ой жүгүртүүдө ирети менен түшүндүрсө;
- окуу материалдарына карата керектүү чиймелерди чийсө;
- окуучунун өтүлгөн материал боюнча билимин, билгичтиктөрүн жана көндүмдөрүн кийинки сабактагы мисал-маселелерди чыгарууда, суроо жооптордо, бышыктоодо байланыштырып, колдоно алса;
- математика сабагынан алган билимдерин, билгичтиктөрүн жана көндүмдөрүн өз жашоосундагы кырдаалдарда колдоно билсө;
- суроого көмөкчү суроолорсуз эле так жооп берсе.

«4» деген баа

«5» деген баа алууга коюлуучу талаптардан төмөндөгү кемчиликтөрдөн жол берилсө, анда окуучу «4» менен бааланат.

- математикалык мазмунду ачып берүүдө кээ бир кемчиликтөрдөн жол берилсө;
- негизги мазмунду ачууда 1-2 кемчилик кетирилип, аны мугалимдин талабы боюнча ондолсо;
- кошумча берилген суроолорго жооп берүүдө кээ бир кемчиликтөрдөн жол берилсө, ал кемчиликтөрдөн мугалимдин эскертуусу менен ондолсо.

«3» деген баа

- математикалык материалдын жалпы мазмунун түшүнүп, бирок мазмунун толук айтып бере албаса, жана жалпы суроолордун кээ бирине гана жооп бересө;
- математикалык түшүнүктөрдүү кыйынчылык менен аныктаса, терминдерди колдонууда каталарды кетирсө, чийиндерди мазмунуна карата туура чие албаса жана мугалимдин көмөкчү суроолорунун жардамы менен гана жооптор оңдосо;
- мурдагы өтүлгөн материалдар боюнча билим, билгичтик жана көндүмдөрүн кийинки сабак менен байланыштыра албаса, ошондой эле жашоо турмушундагы кырдаа
- теориялык жактан билим жетиштүү болуп (эрежелерди көрүп жаттап алуу), аны практикада колдонууда билгичтиктөрдөн, көндүмдөрүн көрсөтө албаса коюлат.

«2» деген баа

- окуу материалынын мазмунун ачып бере албаса;
- окуу материалынын негизги бөлүгүн түшүнбөстүгү байкаласа;
- математикалык түшүнүктөрдүү аныктаса, терминдерди колдонууда катта кетирсө, материалдын мазмунуна карата чиймелерди чие албаса, мугалим тарабынан берилген көмөкчү суроолордун жардамы менен жогорудагы кетирилген кемчиликтөрдө жое, албаса коюлат.

“1” деген баа

- окуу материалынын мазмунун толук бойдан түшүнбөстүгү байкаласа коюлат.

Окуучууну жазуу жана текшерүү иштерин баалоо

«5» деген баа

- берилген иш толугу менен катасыз аткарылса;
- окуучу цифраларды элементи менен туура, таза жаза алса;
- тапшырмаларды аткарууда аны аткарууну толугу менен негиздей алса, туура ой жүгүртсө;
- тапшырма рационалдуу жол менен аткарылса коюлат.

«4» деген баа

- берилген иш толугу менен аткарылса, бирок аткарууда бир катта кетирилсе;
- окуу материалынын мазмуну боюнча чийин так чийилбесе, бирок бул каталык тапшырманы аткарууда жолтоо болбосо;
- тапшырманын жооптору туура, цифралар элементи менен жазылган, бирок окуучу кээ бир ондоолорду жүргүзсө коюлат.

«3» деген баа

- берилген иш аткарылса, бирок 2 же 3 катта кетирилсе;
- ишти аткарууда таза, туралык жаза албаса, кээ бир тапшырмаларды аткарууда кемчилдиктер кетирилсе;
- материалдын мазмунуна карата чийме чие албаса;
- мурунку билим, билгичтүүгүн кийинки окуу материалдарына байланыштыра албаса коюлат.

«2» деген баа

- окуу материалынын мазмунун түшүнбесө, берилген тапшырманы аткарууда кыйналса;
- берилген тапшырма боюнча бир нече каталар кетирсө коюлат.

«1» деген баа

- окуучу ётулгөн тема боюнча билим, билгичтик жана көндүмү калыптанбаса, аны колдоно албаса коюлат.

МЕКЕН ТААНУУ

Окуп-үйрөнүүдөн күтүлүүчү натыйжалар. Мугалимдер үчүн усулдук колдонмо. Мекен таануу 1-4-класстар / Түз. З Мамбетова, Г. К. Бекбоева, Р. Х. Шакиров.- Б.: - 2011.- 55 б.

Окуучулардын иш-аракетинин натыйжаларын объективдүү баалоо үчүн баа коюунун төмөндөгүүдөй нормативдери, градациялары колдонулат.

Оозеки жоопту баалоо:

«5» деген баа текстти туура окуп, кайра айтып берсе, суроолорго толук жооп берсе, карта менен иштей алса коюлат.

«4» деген баа текстти окуп, бирок толук кайра айтып бере албаса, сууроолорго толук жооп бербесе коюлат.

«3» деген баа текстти жакшы окуй албаса, жакшы айтып бере албаса, суроолорго араң жооп бербесе коюлат.

«2» деген баа тексти билбесе, айтып бербесе коюлат.

«1» деген баа такыр айтпаса, жооп бербесе коюлат.

Практикалык иштерди баалоо:

«5» деген баа так, тыкан, ирээттүү аткарылган ишке коюлат.

«4» деген баа жакшы аткарылып, бирок 1-2 катта кетирилсе коюлат.

«3» деген баа ирээтиз, 2-3 этапы аткарылбаган, начар даярдалган ишке коюлат.

«2» деген баа ишти начар иштесе коюлат.

«1» деген баа ишти аткара албаса коюлат.

Практикалык иштерди баалоо:

- «5» деген баа так, тыкан, ирээттүү аткарылган ишке коюлат.
- «4» деген баа жакшы аткарылып, бирок 1-2 ката кетирилсе коюлат.
- «3» деген баа ирээтсиз, 2-3 этабы аткарылбаган, начар даярдалган ишке коюлат.
- «2» деген баа ишти начар иштесе коюлат.
- «1» деген баа ишти аткара албаса коюлат.

Жазуу иштерин (тест, викторина, кластер ж.б.) баалоо:

- «5» деген баа тесттин 85%тин аткарса, так, тыкан болсо коюлат.
- «4» деген баа тесттин 60-85%тин аткарса, викторина, кроссворддон 1-2 ката кетирсе коюлат.
- «3» деген баа тесттин 60%тен азыраагын аткарса, кроссворддон 3-5 ката кетирсе коюлат.
- «2» деген баа тесттин 20 %тен азыраагын аткарса коюлат.
- «1» деген баа тести, кроссворду да аткара албаса коюлат.

Дептерде иштөөнү баалоо:

- «5» деген баа ката кетирбей, системалуу (жазуу, сүрөт тартуу, схема түзүү ж.б.) так аткарса коюлат.
 - «4» деген баа системалуу, толук иштеп, бирок 1-2 катасы бар болсо коюлат.
 - «3» деген баа тапшырмалар толук аткарылбаса (жарымынан азырагы), ката кетирип, булгап жазса коюлат.
 - «2» деген баа тапшырмаларды аткарбаса коюлат.
 - «1» деген баа дептери ирээтсиз болсо, булгап жазса же дептери жок болсо коюлат.
-